



БАЙЛАНЫШТА

15-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2015-ж. АВГУСТ

МЫКТЫ ИНВЕСТИЦИЯ – БИЛИМ БЕРҮҮГӨ САЛЫНГАН ИНВЕСТИЦИЯ!

«Кумтөр Голд Компанинин» Ысык-Көл облусун комплекстүү, туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегиясында артыкчылык берилген нерсе жаштар менен карым катнашта болуу жана билим берүү боюнча демилгелерди колдоо.

Биз жаңы муундун потенциалын өстүрүүгө багытталган, алардын

сапаттуу билим алуусуна шарт түзгөн программаларды ишке ашырууга аракет кылабыз. Жаштардын компания колдоо көрсөткөн программанын алкагында алган билими жана тажрыйбасы алардын карьерасында жакшы башталыш болуп берет деген ишенимдебиз.



Бул чыгарылышта:

- «Жайлоодогу бала бакча»
- Тажрыйба топтоо программасы
- Студенттер Кумтөр кенинде болушту
- Компания кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрүн куттуктады
- Стипендия берүүчү аймактык программасы
- Евразиянын жаш адистеринин «Жашыл Ой - 2015» үчүнчү эл аралык форуму
- БААУнун жаңы факультети



«ЖАЙЛООДОГУ БАЛА БАКЧА» ДОЛБООРУНА КОЛДОО КӨРСӨТТҮ

«Жайлоодогу бала бакча» долбоору жайлоодогу малчылардын балдарын мектепке камдоого шарт түзөт. Мугалимдер күнүгө үч сааттан эсеп жана тил өнөрү сыяктуу балдардын сабаттуулугун арттыруучу жөндөмдөргө окутушат.

Долбоор билим алууга бирдей шарттарды жеткиликтүү кылууну көздөйт. «Жайлоодогу бала бакча» алыс жайгашкан, бийик тоолуу аймактардагы жайлоолорго багытталган. Мобилдик бала бакчалар бой үйлөрдө уюштурулуп, мектепке чейинки жаш курактагы балдарга


негизги билим берүүгө керектүү бардык керектүү нерселер менен жабдылган.

«Кумтөр Голд Компани» Ысык-Көл облусунун Тоң жана Жети-Өгүз аймактарындагы жайлоолордогу бала бакчаларга кеңсе буюмдары менен китептерди тапшырды.

«Кумтөр» менен «Роза Отунбаеванын демилгелери» эл аралык коомдук фондунун өкүлдөрү Жети-Өгүздөгү Чоң Кызыл Суу айылындагы бала бакчага бардык керектүү буюмдарды тапшырып келишти.

1-августта компаниянын кызматкерлери эки мобилдүү бала бакча жайгашкан Жети-Өгүз районундагы Көк-Жайык жайлоосуна барып, балдар менен жолугуп келишти. Кумтөрчүлөр

балдарга көңүл ачуучу программаларды жана дагы бир катар үйрөтүүчү мастер-класстарды, оюндарды даярдап барышты.



0800 223 23 23



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

ТАЖРЫЙБА ТОПОО ПРОГРАММАСЫ

КГК 2006-жылы ЖОЖдордун тоо-кен тармагына байланышкан адистиктеги ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрдү тартуу максатында Тажрыйба топтоо программасын ишке киргизген. Бүтүрүүчүлөр 2 жылдык жайкы программага катышуу үчүн арыз менен кайрыла алышат, бул программа алардын теориялык алган билимин практика жүзүндө бекемдөөсүнө шарт түзөт.




Стажерлор программада бекитилген графиктин негизинде, жалаң гана өзүнүн адистиги боюнча иштешет, аны менен катар эле КГК жана «Центерра Голд Инк.» компанияларынын түзүлүшү жана алардагы бөлүмдөрдүн бири-бири менен болгон байланышы тууралуу таанышууга мүмкүнчүлүк алышат.

Бул Тажрыйба топтоо программасы таланттуу жаштарды тартып, окутууда жана аларды жумушка орноштурууда КГК үчүн чоң мааниге ээ болду, анткени, программа аяктагандан кийин алар компанияда иштеп калууну каалашкан.

Бул программага кабыл алуу тууралуу жарыя жыл сайын Жогорку окуу жайларга таратылып, компаниянын Бишкектеги офисинин кадрлар бөлүмү тарабынан көзөмөлгө алынат.

Университеттерде жарыя илүү менен бирге, «Кумтөр» компаниясынын ар кайсы өндүрүш бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү презентацияларды жасап, студенттердин кызыккан суроолоруна жооп беришет.



СТУДЕНТТЕР КУМТӨР КЕНИНДЕ БОЛУШТУ

У. Асаналиев атындагы Тоо-кен иштери жана тоо-кен технологиялары институтунун Өндүрүштүк коопсуздук кафедрасындагы «Технологиялык коопсуздук жана тоодого куткаруу иштери» жана «Тоо-кен өндүрүштүк экология» бөлүмдөрүнүн окутуучулары менен 2-3 курстагы студенттери Кумтөр кенинде таанышуу экскурсиясында болушту.

Сапардын жүрүшүндө студенттер карьерде, алтын ылгоочу фабрикада, жаңы турак-жай лагеринде, Петров көлүндө жана тазалоочу жайларда болушту. Ар бир жерде компаниянын өкүлдөрү өндүрүш процесси тууралуу айтып берип, студенттер менен окутуучуларды кызыктырган суроолорго жооп беришти.

«Биздин компания менен институттун бир катар тармактары боюнча кызматташтык жана кесиптик байланыштар түзүлүп, көп жылдан бери улантылып келатканына кубанычтабыз. Быыл КГК бүтүрүүчүлөрдүн арасынан балдарды гана эмес, кыздарды дагы эки жылдык тажрыйба топтоо программасына алганы жатат. Программанын алкагында аларга алган билимдерин, идеяларын, чыгармачылык потенциалын практика жүзүндө өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт».

- Персоналдык окутуу жана өнүктүрүү бөлүмүнүн кеңешчиси, Норман Бобосел

«Биз, окутуучулар үчүн иштеги өндүрүш жайлардагы акыркы жаңылыктардан маалым болуу абдан маанилүү. «Кумтөрдөгү» өндүрүштүк коопсуздуктун сакталышын, өндүрүштүн жүрүшү менен жеринен таанышуу – билим берүү ишибиз үчүн абдан кызыктуу жана пайдалуу болду».

- Өндүрүштүк коопсуздук кафедрасынын башкы окутуучусу, Зулфия Жумашева



«Сабак учурунда «Кумтөрдөгү» өндүрүштүк коопсуздуктун сакталышын дайыма мисал келтиришет. Бирок өз көзүң менен көрмөйүн элестетиш кыйын. Кыргыз Республикасынын аймагындагы эң ири алтын өндүрүүчү жайдагы иштин жүрүшүн келип, жеринен таанышып кетүү мүмкүнчүлүгүнө абдан кубанычтамын. Анткени биздин «Технологиялык коопсуздук жана тоодого куткаруу иштери» адистигибиз тоо-кен компанияларына түздөн-түз тиешелүү».

- Тоо-кен металлургиялык факультеттин студенти, Самат Шабданов

Эске салсак, компания буга чейин Институттун аудиторияларын ремонттоого жардам берген. Мекемени ремонттоонун жалпы суммасы 1,5 млн. сомду түзгөн. Бөлүнгөн каражатка мекеме 1-корпусундагы окуу залын, 2-корпусундагы аудиторияларын ремонттогон.



0800 223 23 23



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

КОМПАНИЯ КЕСИПТИК ЛИЦЕЙДИН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮН КУТТУКТАДЫ



2015-жылдын 30-июнунда № 91 кесиптик лицейде бүтүрүүчүлөргө диплом тапшыруу аземи болду. Бүтүрүүчүлөрдүн катарында Ысык-Көл облусунан «Кумтөр Голд Компанинин» стипендиялык программасынан беш бала бар.

Компания 2000-жылдан бери Ысык-Көл облусунун аз камсыз үй-бүлөлөрүнүн балдары үчүн стипендиялык программасын ишке ашырып келет. 2015-жыл мааракелик болуп, быйыл Тамга, Барскоон, Шор-Булак, Тосор айылдары менен Балыкчы шаарынан үч кыз жана эки улан «ашпозчу» жана «кондитер» адистиктери боюнча окуп, кесипке ээ болушту.

Быйыл компанияда стипендия алууга билдирмелер июнда башталды. Кызыкдар талапкерлер 3-июлга чейин билдирме бере алышат. Сынактын жыйынтыктары боюнча, кабыл алынган билдирмелердин санына жараша компания 10дой улан-кызга кийинки окуу жылына билим алуусун каржылоону ниеттенет. Тандап алуу алты жума жүрүп, жыйынтыктарын компания августун ортосунда билдирмекчи.



СТИПЕНДИЯ БЕРҮҮЧҮ АЙМАКТЫК ПРОГРАММА

Жыл сайын Стипендия берүүчү аймактык программасынын алкагында КГК техникалык билим алууну каалаган мектептин бүтүрүүчүлөрүнө 15 стипендиянын бирин алуу үчүн сынакка катышуу мүмкүнчүлүгүн түзүп келет. Жеңүүчүлөр Бишкек шаарындагы №27 Кесиптик-техникалык лицейде же №91 Кесиптик лицейде окуганга толук стипендия алышат, ал стипендия өзүнө окуу акысын, жашоо, тамак-ашка кеткен каражатты, ай сайын бериле турган акчалай стипендияны камтыйт.

№91 лицейдин окуучулары ашпозчу-кулинар адистигине окушуп, практикаларын Бишкектин мейманканаларында же болбосо Чолпон-Ата курорттук аймагында өтүшөт.

№27 лицей болсо теориялык жана практикалык окууну камтыган программаларын түзүүдө КГК менен тыгыз кызматташат – оор техникаларды устаканада же «Кумтөр» кенинин алтын бөлүп алуучу фабрикасынын техникалык тейлөө аймагында оңдоону үйрөнүшөт.

2000-жылы программа киргизилгенден тартып программа боюнча окуусун аяктаган стипендиаттардын 65% КГКга жумушка орношкон.

Сынакка кабыл алуу тууралуу жарыя жыл сайын айыл округдарына илинет жана компаниянын өкүлдөрү тарабынан аймакта таратылат.



0800 223 23 23



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

БААУНУН ЖАҢЫ ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ ФАКУЛЬТЕТИ



2013-жылдан бери БААУда аймак үчүн керектүү болгон «Экология жана туруктуу өнүктүрүү»

факультети иштеп жатат. «Кумтөр» компаниясы биринчи агымдагы студенттерге 7 стипендия берип, БААУнун жаңы кампусуна илимий лаборатория түзүүгө жардам берди, айтмакчы, бул кампустун курулушуна дагы компания салымын кошуп келе жатат.

Программа эки багыттагы бүтүрүүчүлөрдү даярдап чыгарат: «Коом жана экологиялык саясат», «Табигый ресурстар жана энергетика».

«Экология жана туруктуу өнүктүрүү» факультети Борбордук Азияда экология тармагында адистерди

даярдоо муктаждыгынан улам ачылды. БААУнун милдети дагы аймакты социалдык, экономикалык жана экономикалык кызыкчылыктарды теңдеп турган туруктуу өнүктүрүү жолуна өтүүгө колдоо көрсөтүү болуп саналат. Жаңы факультет глобалдык ой жүгүрткөн жана алган билимдерин Борбордук Азияда пайдалана алган жаш лидерлерди окутууда жана тарбиялоодо университеттин максаттарына дал келет. *Факультет тууралуу кененирээк маалымат БААУнун веб-сайтында:* <http://www.auca.kg/>

ЕВРАЗИЯНЫН ЖАШ АДИСТЕРИНИН «ЖАШЫЛ ОЙ - 2015» ҮЧҮНЧҮ ЭЛ АРАЛЫК ФОРУМУ



2015-жылдын 15-21 - июлунда Ысык-Көл областынын Кажы-Сай шаарчасында Евразиянын жаш адистеринин «Жашыл Ой - 2015» үчүнчү эл аралык форуму болуп өттү. «Жашыл Ой» республикалык экологиялык программасы «Кумтөр Голд Компанинин» финансылык колдоосу астында «Жаштар демилгелерин өнүктүрүү фонду» тарабынан жүзөгө ашырылууда.

Быйыл форумдун башкы темасы «жашыл» ишкердик болуп калды. Форумга Кыргызстандан, Россиядан, Польшадан, Өзбекстандан жана Казакстандан 18ден 35 жашка чейин курактагы «жашыл» бизнес чөйрөсүндөгү жаш ийгиликтүү ишкерлер, коомдук ишмерлер, активисттер, окумуштуулар, журналисттер, блоггерлер жана медиа адистер катышты. Тренингдерге жана семинарларга атайын чакырылган эксперттер жана бул багытта ийгиликтүү иштеп жатышкан коомдук уюмдардын жетекчилери катышты. Форум дагы бир жолу курчап турган чөйрө тармагында тажрыйба жана эң мыкты практиканы алмашуу боюнча аянтча болуп калды.

Форумдун алкактарында катышуучулардын бир бөлүгү «Кумтөр» кен ишканасында болуу мүмкүнчүлүгүн алды,

алар өндүрүштө жүзөгө ашырылып жаткан жаратылышты коргоо чараларын өз көздөрү менен баалашты. Форумда белгилүү кыргызстандык фотограф Влад Ушаковдун «Ак илбирстин изи менен» көргөзмөсү коюлду жана КМШда өтүп жаткан «Эко кесе» фестивалынын алкактарында экология жөнүндө фильмдерди жана мультфильмдерди көргөзүү болду, жашыл тематикага кызыгышкан жаш режиссерлор ал ленталардын авторлору болуп саналышат.

«Жаратылышка жоопкер мамиле Кумтөрдө жүзөгө ашырылып жаткан туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын башкы элементтеринин бири болуп саналат. Биз ар жылы кен ишканасынын территориясында жаратылышты коргоо чараларына жана экологиялык мониторингге дээрлик 7,5 млн. доллар гана жумшабастан, жалпысынан көлдүк жаштардын жаратылышты коргоо демилгелерине да колдоо көрсөтөбүз. Биз «Жашыл Ой» лагеринин ишмердүүлүгүнүн алкактарында жаш адистерди кесипкөй даярдоого каражат жумшоону, ошондой эле экологиялык кыймылдын болочок лидерлери менен баалуулуктар системабыз жана тажрыйбабыз менен бөлүшүүнү да өзүбүз үчүн өтө маанилүү деп эсептейбиз», - деп айтты «Кумтөр Голд Компанинин» экология бөлүмүнүн директору Бен Феррис.



БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 А Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймадаминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик
администрациясынын имараты
(Акимулик), 2-чи кабат,
БӨКӨНБАЕВ